

АУДИТТИН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫ (АЭС) 265
КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ
ЖАКТАРГА ЖАНА ЖЕТЕКЧИЛИККЕ ИЧКИ
КОНТРОЛДОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ КЕМЧИЛИКТЕР
ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМДОО

(2009-жылдын 15-декабрында же ал күндөн кийин башталган мезгилдер үчүн
финансылык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет)

МАЗМУНУ

	Пункт
Киришүү	
Бул стандартты колдонуу чөйрөсүү	1–3
Күчүнө киришүү күнү.....	4
Максаты	5
Аныктамалар	6
Талаптар	7–11
Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар	
Ички контролдоо системасында кемчиликтөр табылган-табылбаганын аныктоо	A1–A4
Ички контролдоо системасындағы олуттуу кемчиликтөр	A5–A11
Ички контролдоо системасындағы кемчиликтөр жөнүндө маалымдоо	A12–A30

Аудиттин эл аралык стандарттары (АЭС) 265 “Корпоративдик башкаруу үчүн
жооп берүүчү жактарга жана жетекчиликке ички контролдоо
системасындағы кемчиликтөр жөнүндө маалымдоону” АЭС 200 «Көз
карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык
стандарттарына ылайык аудит жүргүзүү” менен бирге кароо керек.

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү

1. Ушул Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) аудиторду жетекчилике жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга финанссылык отчеттүүлүктүн аудитинде аныкталган ички контролдоо системасында¹ орун алган кемчиликтер жөнүндө талаптагыдай түрдө маалымдоону милдеттенидерет. Ушул стандарт аудиторго ички контролдоо системасын түшүнүүнү камсыз кылууга жана АЭС 315 (кайра караплан) жана АЭС 330² стандарттарынын талаптарына киргендерден ашыкча контролъ каражаттарынын тесттерин жүргүзүүгө карата кошумча милдеттенимелерди жүктөбөйт. Ал эми АЭС 260 (кайра караплан)³ кошумча талаптарды белгилейт жана аудитордун корпоративдик башкарууга жооп берүүчү жактарга жүргүзүлүп жаткан аудитке карата маалымдоо боюнча милдеттерине карата сунуштамаларды камтыйт.
2. Олуттуу бурмaloолор тобокелдигин аныктоодо жана баалоодо аудитордон ички контролдоо системасын жүргүзүлүп жаткан аудит бөлүгүндө түшүнүүнү алуу талап кылышат⁴. Ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикирин билдириүү максатында эмес, түзүлгөн жагдайларга дал келүүчү аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында тобокелдиктерди баалоону аткарууда аудитор ички контролдоо каражаттарына талдоо жүргүзөт. Аудитор ички контролдоо системасынын кемчиликтерин тобокелдикти баалоо жол-жоболорунун жүрүшүндө эле эмес, ошондой эле аудиттин бардык башка этабында да аныктай алат. Ушул стандарт аудитор аныкталган кемчиликтердин дал кайсынысы жөнүндө корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга, жана жетекчилике билдириүүгө тишиштигин аныктайт.
3. Ушул стандарттын эч бир жобосу аудитор аудиттин жүрүшүндө аныктаган, ички контролдоого байланышкан ар кандай башка маселелер жөнүндө жетекчилик жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга билдириүүгө тоскоолдук кылбайт.

¹ АЭС 315 (кайра караплан), “Ишкананы жана анын чойрөсүн изилдөө аркылуу олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин табуу жана баалоо”, 4 жана 12-пункттар

² АЭС 330, “Бааланган тобокелдиктерге жооп иретиндеги аудитордук жол-жоболор”

³ АЭС 260 (кайра караплан), “Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалымматтык оз ара аракеттенүү”

⁴ АЭС 315 (кайра караплан), 12-пункт. А68 – А73-пункттар жүргүзүлүп жаткан аудитке тиешелүү контролъ каражаттарына карата сунуштамаларды берет.

КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАРГА ЖАНА
ЖЕТЕКЧИЛИККЕ ИЧКИ КОНТРОЛДОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ КЕМЧИЛИКТЕР ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМДОО

Күчүнө кирүү күнү

4. Ушул стандарт 2009-жылдын 15-декабрында же ал күндөн кийин башталган мезгилдер үчүн финансыйлык отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет.*

Максаты

5. Аудитордун максаты ал аудиттин жүрүшүндө аныктаган, жана алар, аудитордун кесипкөй ой жүгүртүүсүнө ылайык, ички контролдоо системасындағы алардын көнүлүн буруу үчүн жетиштүү олуттуу болуп саналган кемчиликтөр жөнүндө жетекчиликке жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга талаптагыдай маалымдоодо турат.

Аныктамалар

6. Аудиттин эл аралык стандарттарынын максаттары үчүн төмөнкү терминдер төмөндө сыппатталган маанилерге ээ:
 - (a) ички контролдоо системасынын кемчилиги – төмөндөгү учурларда орун алган кемчиликтөр, эгерде:
 - (i) контролдоо каражаты финансыйлык отчеттуулуктагы бурмaloолорду ал болтурбай же өз убагында таба же ондой албай тургандай түрдө иштелип чыккан, киргизилген жана иштеп жатат; же
 - (ii) контролдоонун финансыйлык отчеттуулуктагы бурмaloолорду болтурбоо же өз убагында табуу жана ондоо үчүн зарыл болгон каражаты жок.
 - (b) ички контролдоо системасынын олуттуу кемчилиги –аудитордун кесипкөй ой жүгүртүүсүнө ылайык, ички контролдоо системасындағы жетишерлик олуттуу болуп саналган жана мына ошондуктан корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар тарабынан көнүл бурууга татыктуу болгон кемчиликтөр жөнүндө жетекчиликтердин айкалышы. (A5-пунктун караңыз)

Талаптар

7. Аудитор аткарылган аудитордук ишке негизделүү менен, ал ички контролдоо системасында бир же көбүрөөк кемчиликти тапкан-таппаганын аныктоого тийиш (A1 – A4-пункттарын караңыз).
8. Эгерде аудитор ички контролдоо системасынан бир же андан көп кемчиликтөрди аныктаса, ал аткарылган аудиттик ишке негизденүү менен алар өз-өзүнчө же жыйындысында олуттуу болуп саналар-саналбасын аныктоого тийиш (A5 – A11-пункттарын караңыз).

**КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАРГА ЖАНА
ЖЕТЕКЧИЛИККЕ ИЧКИ КОНТРОЛДОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ КЕМЧИЛИКТЕР ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМДОО**

9. Аудитор аудиттин жүрүшүндө аныкталган ички контролдоо системасындағы олуттуу кемчиликтөр жөнүндө корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жазуу жүзүндө өз убагында билдириүүгө тийиш. (A12 – A18, A27-пункттарын караңыз).
10. Аудитор ошондой эле жоопкерчиликтин тиешелүү деңгээли менен жетекчиликке төмөндөгүлөрдү да өз убагында билдириүүгө тийиш (A19, A27-пункттарын караңыз):
 - (a) түзүлгөн жагдайларда бул жөнүндө жетекчиликке түз билдириүү орундуу болбогон учурларды алыш салганда, алар жөнүндө аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга билдириген же билдириүүгө ниеттенип жаткан ички контролдоо системасындағы олуттуу кемчиликтөр жөнүндө - жазуу формасында (A14, A20 – A21-пункттарын караңыз);
 - (b) алар жөнүндө жетекчиликке башка жактар тарафынан билдирилбеген жана алар, аудитордун кесипкөй ой жүгүртүүсүнө ылайык, жетекчиликтин көнүлүн буруу үчүн жетишерлик маанилүү болуп саналган, аудиттин жүрүшүндө аныкталган, ички контролдоо системасындағы башка кемчиликтөр жөнүндө (A22 – A26-пункттарын караңыз).
11. Аудитор жазуу жүзүндөгү билдириүүгө ички контролдоо системасындағы олуттуу кемчиликтөрди кошууга тийиш:
 - (a) кемчиликтөрди сыйпаттоо жана алардын мүмкүн болуучу таасирин түшүндүрүүнү (A28-пунктун караңыз);
 - (b) корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга, жана жетекчиликке билдириүүнүн контекстин түшүнүүгө мүмкүндүк берүүчү жетиштүү маалыматты. Атап айтканда, аудитор төмөнкүлөрдү тактасы керек (A29 – A30-пункттарын караңыз):
 - (i) аудиттин максаты аудитор финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирин билдириүүдө болгон;
 - (ii) жүргүзүлүп жаткан аудит финанссылык отчеттуулукту даярдоого тиешеси бар ички контролдоо системасын камтыйган, түзүлгөн жагдайларга дал келген аудитордук жол-жоболорду аныктоо максаты менен, бирок, ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикириди билдириүү максаты менен эмес; жана
 - (iii) алар жөнүндө билдирилген маселелер аудитор тарафынан аудиттин жүрүшүндө аныктаган жана аларга карата ал кемчиликтөр корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү

ISA

жактардын көңүлүн буруу үчүн жетишерлик маанилүү болуп
саналат деген тыянакка келген кемчиликтөр менен чектелет.

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Ички контролдоо системасында кемчиликтөр табылган-табылбаганын аныктоо (7-пунктту караңыз)

- A1. Аудитордун ички контролдоо системасынын бир же андан көп кемчиликтөрин тапканын аныктоодо ал тиешелүү фактыларды же аудитордун тыянактарынын негизинде жаткан жагдайларды тиешелүү деңгээлдеги жетекчилик менен талкуулай алат. Мындаи талкуу аудиторго алар жөнүндө жетекчиликке мурда белгисиз болушу мүмкүн кемчиликтөрдин бар экендиги жөнүндө кабарлоого мүмкүндүк берет. Жетекчиликтин бул тыянактарды талкуулоого жаткан деңгээли – бул ички контролдоонун мындаи тармагы менен жакшы тааныш жана ички контролдоо системасында аныкталган кемчиликтөрдин ар бирине карата кырдаалды түздөө боюнча тиешелүү чарапарды кабыл алуу боюнча ыйгарым укуктарга ээ жетекчи. Айрым жагдайларда аудитордун өз тыянактарын жетекчилик менен түз талкуулоо орунсуз болуп калышы мүмкүн, мисалы, егерде ал тыянактар жетекчиликтин ак ниеттүүлүгүнө же даярдык деңгээлине күмөн жаратышы мүмкүн болсо. (A20-пунктту караңыз).
- A2. Аудитордун тыянактарында эске салынган фактыларды жана жагдайларды жетекчилик менен талкуулоодо аудитор андан ары изилдөө үчүн ишке тиешелүү төмөнкү сыйктуу кошумчада маалыматты чогулта алат:
 - жетекчилик тарабынан кемчиликтөрдин реалдуу же болжолдонгон себептерин түшүнүү;
 - аларды жетекчилик белгилеши мүмкүн болгон кемчиликтөргө байланыштуу келип чыгуучу адаттан тыш нерселер, мисалы, маалыматтык технологиялар (МТ) чөйрөсүндө контролдоонун тиешелүү каражаттарын колдонуу жолу менен болтурбай коюлбаган бурмaloолор;
 - жетекчиликтин аудитордун корутундуларына жооп катарында алдын ала көрсөтмөлөрү.

Чакан ишиканалардын өзгөчөлүгү

**КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАРГА ЖАНА
ЖЕТЕКЧИЛИККЕ ИЧКИ КОНТРОЛДОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ КЕМЧИЛИКТЕР ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМДОО**

- A3. Чакан ишканалардагы контролдоо аракеттеринин негизинде жаткан түшүнүктөр ири ишканалардагыларга окшоштой болсо да, аларды аткарууга мүнөздүү формалдаштыруу даражасы айырмаланат. Андан тышкary, чакан ишканалар жетекчилик тарабынан колдонулушу контролдук аракеттердин айрым түрлөрүнө зарылдыкты сезбеши мүмкүн. Мисалы, жетекчиликтин керектөөчүлөргө товардык кредитти берүү жана олуттуу сатып алууларды бекитүү боюнча жекелик ыйгарымдары көбүрөөк жайылтылган контролдук аракеттерге зарылчылыкты азайтуу же четтетүү менен эсептер боюнча маанилүү калдыктар жана операциялар боюнча натыйжалуу контролду камсыздай алат.
- A4. Андан тышкary, чакан ишканалар көп учурларда азыраак жалдануучу кызматкерлерге ээ болушат, ал ага чейин кызматтык милдеттерди бөлүштүрүү жетишерлик болуп саналган даражаны чектей алат. Бирок, менчик ээси-жетекчи болгон чакан ишканада көзөмөл чоң ишканадагыга караганда алда канча натыйжалуу боло алат. Бул жетекчилик тарабынан көзөмөлдүн жогорураак деңгээли жетекчиликтин контролдоо каражаттарын кыйгап өтүү үчүн мүмкүнчүлүктөрүнүн көнчийши менен төң салмакталууга тийиш.

Ички контролдоо системасындагы олуттуу кемчиликтөр (6 (b), 8-пункттарды караңыз)

- A5. Ички контролдоо системасындагы кемчиликтин же кемчиликтөрдин айкалышынын олуттуулугу бурмaloо орун алган-албагандыгынан эле эмес, ошондой эле бурмaloо орун алыши мүмкүндүгүнөн, ошондой эле бул бурмaloонун мүмкүн болуучу өлчөмүнөн да көз карагыланды. Мына ошентип, аудитор аудиттин жүрүшүндө бурмaloолорду таппаса да, олуттуу кемчиликтөр бар болушу мүмкүн.
- A6. Аудитор ички контролдоо системасындагы кемчилик же кемчиликтөрдин айкалышы олуттуу болуп саналаар-саналбашын аныктоодо суроолордун мисалдары төмөнкүлөрдү камтыйт:
- келечекте финанссылык отчеттуулукта олуттуу бурмaloолорго алып келүүчү кемчиликтөрдин ыктымалдуулугу;
 - тиешелүү активдин же милдеттөмөннөн жоготууларга же ак ниетсиз аракеттерге туштууучулугу;
 - адилет нарктын баалануучу маанилери сыйктуу баалануучу чондуктарынын субъективдүүлүгү жана татаалдыгы;
 - финанссылык отчеттуулуктагы тиешелүү кемчиликтөрдин таасир этүүсүнө тушуккан суммалар;

ISA

КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАРГА ЖАНА
ЖЕТЕКЧИЛИККЕ ИЧКИ КОНТРОЛДОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ КЕМЧИЛИКТЕР ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМДОО

- тиешелүү кемчиликтин (кемчиликтердин) таасир этүүсүнө тушуккан эсеп боюнча калдык же операциялардын түрү орун алган же орун алыши мүмкүн болгон ишмердүүлүктүн көлөмү;
 - финансыйлык отчеттуулукту даярдоо процесси үчүн контролдоо каражатынын маанилүүлүгү; мисалы:
 - Контролдоонун жана мониторингдин жалпы каражаттары (мисалы, жетекчиликке көзөмөл сыйктуу).
 - Ак ниетсиз аракеттерди болтурбоо жана табуу боюнча контролдоо каражаттары.
 - Эсеп саясатынын олуттуу аспекттерин тандоону жана колдонууну контролдоо каражаттары.
 - Байланыштуу тарааптар менен олуттуу операцияларды контролдоо каражаттары.
 - Ишкананын демейкии ишмердүүлүгүнүн алкагынан чыгуучу олуттуу операцияларды контролдоо каражаттары.
 - Мезгилдин акырындагы финансыйлык отчеттуулукту даярдоо процессин контролдоо каражаттары (мисалы, типтүү эмес бухгалтердик жазууларды контролдоо каражаттары сыйктуу).
 - Контролдоо каражаттарындағы кемчилдиктердин натыйжасында табылган адаттан тышкаркылардын себептери жана жыштыгы.
 - Тигил же бул кемчиликтин ички контролдоо системасындағы башка кемчиликтөр менен өз ара аракеттенүүсү.
- A7. Ички контролдоо системасындағы олуттуу кемчиликтердин белгилери, мисалы, төмөнкүлөр:
- Контролдук чөйрөнүн натыйжасыз аспекттеринин болушунун далилдері, төмөнкүлөр сыйктуу:
 - Аларда жетекчилик финансыйлык кызықдар болгон, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар тарабынан талаптагыдай контролдонбогон олуттуу операциялардын белгилери.
 - Жетекчиликтин, алардын олуттуулугуна карабастан, ишкананын ички контролдоо каражаттары менен болтурбай коюлбаган ак ниетсиз аракеттерин аныктоо.
 - Жетекчиликтин ага мурда жеткирилген маалыматтар боюнча кырдаалды түзөтүү боюнча тиешелүү чааларды кабыл алуу жөндөмсүздүгү.

**КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАРГА ЖАНА
ЖЕТЕКЧИЛИККЕ ИЧКИ КОНТРОЛДОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ КЕМЧИЛИКТЕР ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМДОО**

- Ишкананын ичиндеги адатта алардын бар экендингин күтүүгө боло турган тобокелдикти баалоо жол-жоболорунун жоктугу.
 - Жетекчиликтин, аудитор құтқөндөй, ал ишкананын тобокелдиктерди баалоо жол-жоболору менен аныкталууга тийиш болгон олуттуу бурмaloолор тобокелдигин аныктоо жөндөмсүздүгү сыйктуу ишкананын натыйжасыз тобокелдикти баалоо жол-жоболорунун далили.
 - Аныкталган олуттуу тобокелдиктер боюнча жооп иретиндеги чарапардын натыйжасызыдыгынын далилдери (мисалы, мынданай тобокелдиктерди контролдоо каражаттарынын жоктугу).
 - Аудитордук жол-жоболор учурунда табылган, болтурбай коюлбаган же алар ишкананын ичкى контролдоо каражаттары менен аныкталган жана ондолгон бурмaloолор.
 - Мурда чыгарылган финанссылык отчеттүүлүкту катадан же ак ниетсиз аракеттерден улам олуттуу бурмaloону ондоону чагылдыруу үчүн түзөтүү.
 - Жетекчиликтин финанссылык отчеттүүлүкту даярдоого көзөмөл жүргүзүүгө жөндөмсүздүгүнүн далили.
- A8. Бурмaloорду натыйжалуу болтурбоо же табуу жана ондоо үчүн контролдоо каражаттарын пайдалануу алар өз-өзүнчө же бири-бири менен айкалышта тартылуусун болжолдойт⁵. Мисалы, эсеп боюнча калдыктарды булмaloорду болтурбоо же табуу жана ондоо үчүн дебитордук карыздарды контролдоо каражаттары бирге иштөөчү контролдоонун автоматташтырылган каражаттарынан жана маалыматтарды кол менен иштеп чыгуучу контролдоо каражаттарынан турушу мүмкүн. Ички контролдоо системасынын кемчилиги өз алдынча олуттуу кемчилик катарында көрүнгөнчөлүк маанилүү болбошу мүмкүн. Бирок, эсеп боюнча ошол эле бир калдыкка же ошол бир эле маалыматты, өбөлгөнү же ички контролдоо системасынын компонентин ачып көрсөтүүгө таасир этүүчү кемчиликтердин айкалышуусу бурмaloо тобокелдигин ал өзү менен олуттуу кемчиликтерди алып келгенчелик даражага чейин жогорулатышы мүмкүн.
- A9. Айрым юрисдикцияларда мыйзам же ченемдик акт менен аудиторго корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга, же башка кызыкдар жактарга (жөнгө салуучу органдар сыйктуу) аудитор аудиттин жүрүшүндө аныктаган ички контролдоо системасынын кемчиликтеринин бир же андан көп конкреттүү типтери жөнүндө билдириүү талаптары

⁵ АЭС 315, А74-пункт

КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАРГА ЖАНА
ЖЕТЕКЧИЛИККЕ ИЧКИ КОНТРОЛДОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ КЕМЧИЛИКТЕР ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМДОО

(өзгөчө алардын баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканалардын аудитин жүргүзүүдө) белгилениши мүмкүн. Мыйзам же ченемдик акт менен конкреттүү терминдер белгиленген жана бул кемчиликтерге карата алардын аныктамалары берилген учурларда алар жөнүндө билдириүү максатында аудитор мыйзамдардын жана ченемдик актылардын талаптарына ылайык, бул терминдерди жана аныктамаларды пайдаланат.

- A10. Эгерде тигил же бул юрисдикцияда алар жөнүндө маалымдоо керек болгон, бирок, ошол эле учурда бул терминдердин аныктамалары жок ички контролдоо системасындағы кемчиликтердин түрлөрү үчүн тиешелүү терминдер иштелип чыкса, аудитор мыйзамдык жана ченемдик талаптарга ылайык, билдириүү керек болгон маселелердин чөйрөсүн белгилөө үчүн ой жүгүртүүлөргө баруу зарыл болуп калышы мүмкүн. Мында аудитор ушул стандарттын талаптарын жана сунуштамаларын көңүлгө алууну максатка ылайыктуу деп эсептей алат. Мисалы, эгерде мыйзамдын же ченемдик актынын тиешелүү талаптарынын арналышы корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын эсине алар маалымдар болууга тийиш болгон ички контролдоонун тигил же бул маселелерин жеткирүүдө турса, алар ушул стандарттын корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга билдирилүүгө жаткан талаптарында сыпатталган жалпысынан окшош олуттуу кемчиликтер сыйктуу мындай маселелерди кабыл алуу максатка ылайыктуу болуп калышы мүмкүн.
- A11. Ушул стандарттын талаптары мыйзамдар жана ченемдик актылар аудитордон конкреттүү талаптарды (терминдерди) же аныктамаларды пайдаланууну талап кыла алганына карабастан күчүндө кала берет.

КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАРГА ЖАНА
ЖЕТЕКЧИЛИККЕ ИЧКИ КОНТРОЛДОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ КЕМЧИЛИКТЕР ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМДОО

Ички контролдоо системасындагы кемчиликтер жөнүндө маалымдоо

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга ички контролдоо системасындагы олуттуу кемчиликтер жөнүндө маалымдоо (9-пункттуу караңыз)

- A12. Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга олуттуу кемчиликтер жөнүндө жазуу жүзүндө билдириүү бул маселелердин олуттуулугун чагылдырат жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга алардын көзөмөл боюнча милдеттерин аткарууда жардам берет. АЭС 260та (кайра каралган) алардын баары ишкананы башкарууга катышкан учурлар үчүн корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалымматтык өз ара аракеттенүүгө карата тийиштүү ой-пикирлер келтирилет.⁶
- A13. Жазуу жүзүндөгү билдириүүнү качан түзүүнү аяктоодо аудитор мындай билдириүүнү алуу корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар тарабынан алардын көзөмөл боюнча милдеттерин аткаруусу үчүн маанилүү фактор болуп калары же калbastыгы жөнүндө масслени карай алат. Андан тышкary, айрым юрисдикцияларда баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканаларга карата, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар жөнгө салуунун талаптарын кармануу максаттарында же башка максаттарда ички контролдоо каражаттарына карата тигил же бул конкреттүү милдеттерди аткаруу үчүн аудитордон финанссылык отчеттуулук бекитилген күнгө чейин тиешелүү жазуу жүзүндөгү билдириүүнү алууга мүктаждыкка ээ болушу мүмкүн. Башка ишканалар үчүн аудитор кечирээк мөөнөттөрдө жазуу жүзүндөгү билдириүүнү түзө алат. Ошентсе да, мындай учурда, аудитордун олуттуу кемчиликтер жөнүндө жазуу жүзүндөгү тиешелүү билдириүүсү аудитордук файлдын бөлгүгүн түзгөндүктөн, бул жазуу жүзүндөгү билдириүүгө ага ылайык, аудитор аудитордук файлды биротоло түзүүнү өз убагында аяктоого тийиш болгон шартсыз талап колдонулат⁷ АЭС 230да аудитордук файлды биротоло түзүүнү аяктоо үчүн талаптагыдай чектик мөөнөт, адатта, аудитордун корутундуусунун күнүнөн кийин 60 күндөн аштай турганын белгилейт.⁸
- A14. Олуттуу кемчиликтер жөнүндө жазуу жүзүндөгү билдириүүнүн мөөнөтүнө карабастан, аудитор олуттуу бурмалоо тобокелдигин төмөндөтүү үчүн, аларга кырдаалды түзөтүү үчүн өз убагындагы чараларды көрүүсүнө

⁶ АЭС 230 (кайра каралган), 13-пункт

⁷ АЭС 230, «Аудитордук документация», 14-пункт

⁸ АЭС 230, А21-пункт

КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАРГА ЖАНА
ЖЕТЕКЧИЛИККЕ ИЧКИ КОНТРОЛДОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ КЕМЧИЛИКТЕР ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМДОО

жардам көрсөтүү үчүн баарынан мурда алар жөнүндө жетекчиликке, жана егерде максатка ылайыктуу болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга оозеки билдирил алат. Бул аракеттер, бирок, аудиторду ушул стандарт тарабынан талап кылынгандай, олуттуу кемчиликтөр жөнүндө жазуу формасында билдирилүү милдетинен бошотпойт.

- A15. Олуттуу кемчиликтөр жөнүндө билдирилүүн түзүүдө деталдаштыруунун денгээли аудитордун түзүлгөн жагдайлардагы кесипкөй ой жүгүртүүсүнүн предмети болуп саналат. Билдирилүүдө деталдаштыруунун талаптагыдай аныктоодо аудитор эске ала турган факторлор, мисалы, төмөнкүлөрдү камтыйт:
- ишкананын мүнөзү. Мисалы, коомдук кызыкчылыкты билдирген ишкана үчүн талап кылынган билдирилүү коомдук кызыкчылыкты билдирибegen ишкана үчүн билдирилүүдөн айырмалана алат;
 - ишкананын көлөмү жана татаалдыгы. Мисалы, ишмердүүлүктүн көп түрдүү түрлөрүн ишке ашыруучу ишкана үчүн билдирилүү ишмердүүлүктүн жөнөкөй түрлөрүн жүргүзүүчү ишкана үчүн билдирилүүдөн айырмалана алат;
 - аудитор аныктаган олуттуу кемчиликтөрдин мүнөзү;
 - ишкананын корпоративдик башкаруу түзүмү жана курамы. Мисалы, деталдаштыруунун жогорураак даражасы корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын курамына ушул ишкананын тармагында же тиешелүү тармактарда олуттуу тажрыбасы бар адамдар кирген учурларда талап кылынышы мүмкүн;
 - ички контролдоо системасындағы кемчиликтөрдин тигил же бул түрлөрү жөнүндө маалымдоого карата мыйзамдардын же ченемдик актылардын талаптары.
- A16. Жетекчилик жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар аудиттин жүрүшүндө аудитор тарабынан аныкталган олуттуу кемчиликтөр жөнүндө маалымдалышы, жана, жогору чыгымдар же башка ой-пикирлердин себептеринен улам аларды четтетүү буюнча эч кандай чараларды колдонбоону чечиши мүмкүн. Кырдаалды түзөтүү үчүн чараларды кабыл алуудан чыгымдарды жана пайдаларды баалоо үчүн жоопкерчилик жетекчиликке жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга жүктөлөт. Демек, жетекчилик жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар кемчиликтөрди четтетүү жөнүндө маселени чечүүдө орундуу деп эсептеши мүмкүн болгон чыгымдарга жана башка ой-пикирлерге карабастан, 9-пункттун талабы колдонулат.
- A17. Аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга мурдагы аудиттин жүрүшүндөгү тигил же бул олуттуу кемчилик жөнүндө

**КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАРГА ЖАНА
ЖЕТЕКЧИЛИККЕ ИЧКИ КОНТРОЛДОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ КЕМЧИЛИКТЕР ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМДОО**

корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга буга чейин билдириген фактысы, эгерде тиешелүү чаралар көрүлбөсө, аудитор үчүн бул билдириүүнү кайталоо зарылдыгын алыш салбайт. Эгерде ал жөнүндө маалымат мурда билдирилген олуттуу кемчилик сакталыш турса, үстүбүздөгү жылга тиешелүү билдириүүдө мурдагы билдириүүдөн сипаттоо кайталанышы же жөн гана мурдагы билдириүүгө көрсөтмө камтылышы мүмкүн. Аудитор жетекчиликтен же орундуу болсо, корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардан алардан улам бул олуттуу кемчилик жоюлбаган себептерди түшүндүрүүнү сурал ала алат. Негизделген түшүндүрмөлөр жок болгондо чараларды көрбөө өзү эле олуттуу кемчилик боло алат.

Чакан ишканалардын өзгөчөлүктөрү

- A18. Чакан ишканалардын аудитинин учурунда аудитор ири ишканалардын учуруна караганда корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен аз түзүмдөлгөн карым-катнаш жасай алат.

Жетекчиликке ички контролдоо системасынdagы кемчиликтер жөнүндө маалымдоо (10-пункттуу караңыз)

- A19. Адатта жетекчиликтин тиешелүү деңгээли - ички контролдоо системасынdagы кемчиликтерди баалоого жана аларды четтетүү үчүн зарыл чараларды көрүү үчүн жоопкерчиликке жана ыйгарымдарга ээ жетекчи. Олуттуу кемчиликтерге карата тиешелүү катарында башкы директордун же финанссылык директордун (же ага окшош) деңгээли болсо керек, себеби ал маселелер да корпоративдик башкаруу үчүн жооптуу адамдарга билдириүү талап кылынат. Ички контролдоо системасынdagы башка кемчиликтерге карата тиешелүү деңгээл катарында ички контролдоонун караплан чөйрөлөрүнө түз жеткиликтүүлүк жана кемчиликтерди четтетүү үчүн талаптагыдай чараларды көрүү боюнча зарыл ыйгарым укуктары менен операциялык жетекчилик деңгээли боло алат.

Жетекчиликке ички контролдоо системасынdagы олуттуу кемчиликтер жөнүндө маалымдоо (10(a)-пункттуу караңыз)

- A20. Ички контролдоо системасынын аныкталган айрым олуттуу кемчиликтери жетекчиликтин ак ниеттигине же даярдыгынын деңгээлине күмөн жаратышы мүмкүн. Мисалы, жетекчилик тарабынан ак ниетсиздик аракеттердин тастыкталышы же мыйзамдарды жана ченемдик актыларды билип туруп карманбоо орун алышы мүмкүн, же жетекчилик финанссылык отчеттуулуктун талаптагыдай даярдалышын көзөмөлдү ишке ашырууга жөндөмсүздүгүн көрсөтүшү мүмкүн, бул анын даярдык деңгээлине күмөн жаратышы мүмкүн. Демек, мындай кемчиликтер

ISA

КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАРГА ЖАНА
ЖЕТЕКЧИЛИККЕ ИЧКИ КОНТРОЛДОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ КЕМЧИЛИКТЕР ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМДОО

жөнүндө түздөн-түз жетекчиликке билдириүү орунсуз болуп калышы мүмкүн.

- A21. АЭС 250 (кайра каралган) корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар өздөрү мындай сактабагандыкка тиешеси болгон учурларды кошо алганда, мыйзамдарды жана ченемдик актыларды аныкталган сактабоо же сактабоого шектенүү жөнүндө маалымдоо боюнча талаптарды белгилейт жана сунуштамаларды камтыйт.⁹ АЭС 250 (кайра каралган) корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар өздөрү мындай сактабагандыкка тиешеси болгон учурларды кошо алганда, мыйзамдарды жана ченемдик актыларды аныкталган сактабоо же сактабоого шектенүү жөнүндө маалымдоо боюнча талаптарды белгилейт жана сунуштамаларды камтыйт¹⁰

Жетекчилики ички контролдоо системасындағы башка кемчиликттер жөнүндө маалымдоо (10 (b)-пунктту караңыз)

- A22. Аудиттин жүрүшүндө аудитор ички контролдоо системасынын олуттуу кемчиликттер болуп саналбаган, бирок жетекчиликтин көңүлүн бурууга татырлык мааниге ээ башка кемчиликттерин аныкташи мүмкүн. Ички контролдоо системасында башка кайсы кемчиликттер жетекчиликтин көңүлүн бурууга татыктуу экенин аныктоо аудитордун түзүлгөн жагдайларды, бул кемчиликтердин натыйжасында финанссылык отчеттуулукта келип чыгышы мүмкүн болгон бурмaloолордун ыктымалдуулугун жана мүмкүн болуучу көлөмүн эске алуу менен кесипкөй ой жүргүртүүсүнүн предмети болуп саналат.
- A23. Жетекчиликтин көңүлүн бурууга татырлык мааниге ээ ички контролдоо системасынын дагы башка кемчиликтери жөнүндө маалымдоо сөзсүз эле жазуу жүзүндө жүргүзүлбөйт, ал оозеки болушу да мүмкүн. Эгерде аудитор аудитордун тыянактарынын фактыларын жана жагдайларын жетекчилик менен талкууласа, аудитор мыңдай талкуулардын жүрүшүндө жетекчиликке ар кандай кемчиликттер жөнүндө оозеки билдириүү мүмкүнчүлүгүн карай алат. Демек, кийин формалдуу билдириүүнүн зарылдыгы жок.
- A24. Эгерде аудитор жетекчиликке өткөн мезгилдердин биринде ички контролдоо системасындағы олуттуу кемчиликттер болуп саналбаган кемчиликттер жөнүндө маалымдаса, жана жетекчилик чыгымдардын жогорулугу себебинен же дагы башка себептерден улам аларды четтетүү

⁹ АЭС 250 (кайра каралган) «Финанссылык отчеттуулуктун аудитинин жүрүшүндө мыйзамдарды жана ченемдик актыларды эске алуу», 23-29-пункттар

¹⁰ АЭС 240 «Финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө ак ниетсиз аракеттерге карата аудитордун милдеттери», 42-пункт

**КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАРГА ЖАНА
ЖЕТЕКЧИЛИККЕ ИЧКИ КОНТРОЛДОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ КЕМЧИЛИКТЕР ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМДОО**

боюнча эч кандай чарапарды колдонбоону чечсе, аудитор бул билдириүүнү үстүдөгү мезгилде кайталоого милдеттүү эмес. Эгерде ал башка жактар, мисалы, ички аудит кызматы же жөнгө салуучу органдар тарабынан жетекчиликке билдирилген болсо да, аудитор мындай кемчиликтөр тууралуу маалыматты кайталоого милдеттүү эмес. Бирок, эгерде жетекчиликтин курамында өзгөрүү орун алса, же аудиторго аудитордун жана жетекчиликтин бул кемчиликтөрге карата мурунку түшүнүгүн өзгөрткөн жаңы маалымат белгилүү болуп калса, анда бул башка кемчиликтөр жөнүндө кайрадан билдириүү максатка ылайыктуу болуп калышы мүмкүн. Бирок, жетекчиликтин ички контролдоо системасындағы алар жөнүндө мурда билдирилген башка кемчиликтөрдөн четтетүүгө жөндөмсүздүгүнүн өзү корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга билдириүүнү талап кылуучу олуттуу кемчилик болуп калышы мүмкүн. Бул маселе боюнча чечим кабыл алуу аудитордун түзүлгөн жагдайларды эске алуу менен ой жүгүртүүсүнөн көз каранды.

- A25. Айрым жагдайларда корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү адамдар алар жөнүндө аудитор жетекчиликтөр билдирилген ички контролдоо системасындағы башка кемчиликтөр жөнүндө көнцири маалыматты же мындай башка кемчиликтөрдин мүнөзүнө карата кыска маалымат алууну каалашы мүмкүн. Альтернатива катарында аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга анын башка кемчиликтөр жөнүндө жетекчиликтөр билдириүүсү жөнүндө маалымдоону максатка ылайыктуу деп эсептей алат. Кандай болгондо да, аудитор корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга максатка ылайыктуулуктан улам оозеки же жазуу жүзүндө баяндай алат.
- A26. АЭС 260та (кайра каралган) алардын баары ишкананы башкарууга катышкан учурлар үчүн корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүгө карата тиешелүү ой-пикирлер келтирилест.¹¹

Мамлекеттик сектордун ишканаларынын өзгөчөлүктөрү (9-10-пунктту караңыз)

- A27. Мамлекеттик сектордун аудиторлорунда аудиттин жүрүшүндө аудитор ушул стандартта каралбаган ыкмалар менен, деталдаштыруунун ушундай даражасы менен жана ушундай адамдарга ички контролдоо системасындағы кемчиликтөр жөнүндө маалымдоо боюнча кошумча милдеттер болушу мүмкүн. Мисалы, олуттуу кемчиликтөр жөнүндө мыйзам чыгаруучу органга же мамлекеттик башкаруунун башка органына билдириүү зарылчылыгы орун алыши мүмкүн. Мыйзам, ченемдик акт же укуктун башка булагы да мамлекеттик сектордун

¹¹ АЭС 260 (кайра каралган), 13-пункт

КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ҮЧҮН ЖООП БЕРҮҮЧҮ ЖАКТАРГА ЖАНА
ЖЕТЕКЧИЛИККЕ ИЧКИ КОНТРОЛДОО СИСТЕМАСЫНДАГЫ КЕМЧИЛИКТЕР ЖӨНҮНДӨ
МААЛЫМДОО

аудиторлорун ички контролдоо системасындағы кемчиликтерди, андай кемчиликтердин мүмкүн болуучу таасиринин олуттуулугуна карабастан, билдириүгө милдеттендириши мүмкүн. Андан тышкary, мыйзамдар мамлекеттик сектордун аудиторлорунан ушул стандартка ылайык, билдирилүүгө тиши болгон ички контролдоо системасындағы кемчиликтер жөнүндө эле эмес, ички контролдоо системасына тиешеси бар маселелердин кенири чөйрөсү жөнүндө, мисалы, мыйзамдык жана ченемдик актыларды же гранттар жөнүндө келишимдердин же макулдашуулардын шарттарын сактоого тиешелүү контролдоо каражаттары жөнүндө билдириүүнү талап кыла алат.

Ички контролдоо системасындағы олуттуу кемчиликтер жөнүндө жазуу жузүндө билдириүүнүн мазмуну (11-пунктту караңыз)

- A28. Олуттуу кемчиликтердин мүмкүн болуучу таасир этүүсүн түшүндүрүүде аудитор андай таасир этүүнүн сандык баалоосун келтирүүгө милдеттүү эмес. Максатка ылайыктуулук болгондо, олуттуу кемчиликтерди отчеттун максаттары учун топторго бириктirүүгө болот. Аудитор жазуу жузүндөгү билдириүгө кемчиликтерди четтетүү боюнча сунуштарды, жетекчилик тарабынан реалдуу көрүлгөн же сунушталган кадамдар жөнүндө маалыматты, ошондой эле жетекчилик тарабынан көрүлгөн чарапар чынында эле аткарууга келтирилгенин текшерүү үчүн аудитор тарабынан кандайдыры-бир кадамдар аткарылганы жөнүндө билдириүүнү да кошо алат.
- A29. Аудитор өз билдириүүсүнө кошумча катарында төмөнкү маалыматты киргизүүнү максатка ылайыктуу деп эсептей алат:
- Эгерде аудитор ички контролдоо системасына карата кенири диапазондогу аудитордук жол-жоболорду жүргүзсө, ал алар жөнүндө маалымдоого тиши болгон кемчиликтердин көбүрөөк санын аныктай алмақ, же алар жөнүндө билдирилген кемчиликтердин айрымдары жөнүндө билдириүүнүн зарылдыгы жок экени тыянағына келмек.
 - Бул билдириүү корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактардын максаттары үчүн даярдалганын, жана башка максаттар үчүн жараксыз болуп чыгышын көрсөтүү.
- A30. Мыйзам же ченемдик акт менен аудитордон же жетекчиликтен аудитордун олуттуу кемчиликтер жөнүндө жазуу жузүндөгү тиешелүү билдириүүнүн көчүрмөсүн тиешелүү жөнгө салуучу органдын дарегине берүүгө талап кылышы мүмкүн. Эгерде ал шарт колдонулса, анда аудитордун жазуу жузүндөгү билдириүүсүндө андай органдын эске салынышы камтылышы мүмкүн.